


# Айлана чөйрөдөгүлөр менен мамилеңизди жакшыртыңыз





Сабактын темасы: Айлана чөйрөдөгүлөр менен мамилеңизди жакшыртыңыз.

Сабактын максаты: а) Адамдар менен ар дайым жакшы мамиледе жүрүүгө, өзүн-өзү тарбиялоого үйрөнүшөт.

б) Адамдар менен жакшы мамиле түзө баштайт.

в) Токтоолукка, сабырдуулукка, бири-бирин сыйлоого, урматтоого үйрөнүшөт.

Сабактын жабдылышы: таркатмалар, ватман, маркерлер.

Сабактын тиби: жаңы билимди өздөштүрүү.

Сабактын усулу: тайпалар менен иштөө.

## Сабактын жүрүшү

I. Уюштуруу: (жагымдуу маанай түзүү, тайпаларга бөлүү)

II. Мугалим: Бүгүнкү сабакты мен төмөнкүдөй акылман ойлор менен баштамакчымын.

Жаман жасалган мамиледен


Адам жанын муздатып

Тоңдуруп алуу өтө оңой.

Аны кайра эритүү кыйын,

А түгүл мүмкүн эмес!





Бүгүнкү сабакта адамдар менен мамилени жакшыртуу жолдорун үйрөнөбүз. Силерди бүгүн мен 4 тайпага бөлүп төмөнкүдөй аттарды койдум.

# 1)Кутман таң!





## 2) Жагымдуу маанай!



### 3)Шаттуу көңүл!






## 4) Узун өмүр!








Мен силерге төмөнкү ыр саптарын окуп  
берейин

Ар бирибиз ар күнү кутман таңды тосолу.


Сылык болуп ар дайым  
жагымдуу маанайда жүрөлү.

Көңүлүбүз шат болуп

Суудай болуп, узун өмүр сүрөлү.



Сабакты төмөнкү  
видеоролик менен  
баштайлы аны көрүп  
бүткөндөн кийин  
талкуулайлы.



**But the reality is something else for me.**





1) Үй-бүлөдө мамиле кандай болуп калган эле?

2) Айдоочу үй-бүлөдөгү мамилени кантип өзгөрттү?

Демек ким экенибизге карабай кичине нерселер менен чоң өзгөрүүлөрдү кылсак болот экен.

Жашоодо бизге зыян алып келе турган эч нерсе жок,

Сен айланаңдагыларга кабак бүркөсөң, алар да сага кабак бүркөшөт

Сен чабуулга даярдансаң, алар да даярданышат

Сен жылмайсаң, алар да жылмайышат.

Демек, ар дайым, өтө ачууң келип турса да, токтоолук менен мамиле жасоону үйрөнүшүбүз керек экен. Аны ким үйрөтөт, аны өзүбүз үйрөнөбүз, өзүбүздү өзүбүз тарбиялайбыз.



Демек бүгүнкү сабак мамиле туурасында болмокчу. биз күндө адамдар менен мамиле түзөбүз, сүйүнөбүз, кээде капаланабыз, кээде бирөөлөрдү таарынтабыз.







Анда силерге 1-тапшырма

Жакшы мамиле, кутман таң,  
жагымдуу маанай, шаттуу  
көңүл, узун өмүр сөздөрүн  
катыштырып кыска чыгарма  
жараткыла.

## 2-тапшырма

Адамдар менен түзүлгөн мамилелер же турмуштук кырдаал

Чоң-ата неберелерине мындай суроо берди.

-коңшу бала багында бышып турган алмасынан бербей койду. Сен эмне кыласың

-1-небере.Бербесең кой атам базардан деле сатып келет деп таарынып кетип калам.

-2-небере.Бекинип барып,эптеп алып жейм.

-3-небере.Кел,бир нерсеге алмаштыралы дейм.

-4-небере.силерсиңер ойуңарды айтып көргүлө,силер коңшунун баласы менен жакшы мамилени кантип түзөсүңөр.

# ЖЫЙЫНТЫК



(ойлор угулат,  
талкууланат).

Бирөөдөн бир нерсе  
алыш үчүн, сен өзүң  
беришти да  
үйрөнүшүң керек.





## 3-тапшырма

Мамиле түзүүнү үйрөн.

1) Классташтарга кандай мамиле жасоо керек?

2) Мугалимдергечи?

3) Ата-энеге, бир туугандаргачы?

4) Кичүүлөргөчү?

# 4-ТАПШЫРМА

Кыска суроолор

- 1) Билим алуучу жай
- 2) Адам баласына бир берилүүчү белек
- 3) Бала кайсыл жакта биринчи тарбияланат
- 4) Эмгек күндү же окуу күнүн бири бирибизге.....кантип саламдашуу менен башташ керек.
- 5) Ким..... кандай болсо, ал биринчи саламдашат
- 6).....кандай маанайды үйдөн ишке, иштен үйгө алып барбоо керек
- 7).....эмне кылуу жат көрүнүш.
- 8).....мамиле жасаңыз
- 9) Сага мээримдүү карап турган, күн сымал мээримин төгүп турган ким
- 10) Сенин экинчи ата-энең




## 5-тапшырма

Турмуштук кырдаал

«момпосуй» Таш менен урганды, аш менен ур. Болот менен Айжан бир класста окуйт. Болот күндө Айжандын сумкасына конфеттин кагаздарын салып койот. Айжан, көп жолу капа болду, айтты, түшүндүрдү. Айжан эмне кылышы керек?



## ЖЫЙЫНТЫК



Айжан Болоттун сумкасына толтуруп конфет салып коюшу керек. Адам эмне менен бай болсо ошону бөлүшөт десе болмок. Болот уялып калмак, кечирим сурайт болчу.





## 6-тапшырма

Адамдар менен түзүлүүчү мамилеге карата насаат сөздөр. Чечмелеп көргүлө.

1) Эт ашка толгон абдан бай, бирок жаңжалдуу үйдөн, тынчтыкта отуруп жеген бир туурам каткан нан өйдө.


2) Адилет ойлоп сүйлөйт, адепсиз оттоп сүйлөйт.

3) Бирөөгө жакшылык кылбай, мээрим бербей туруп, бирөөдөн жакшылык, мээрим талап кылуу болбогон иш.

4) Баары дүйнөнү өзгөртүүнү каалайт, бирок өзүн өзгөртүүнү каалабайт.

## 7-тапшырма

Адамдар менен жакшы мамиле жасоонун  
токтомдору






Тапшырма

# Чакан дил баян жазуу Жыйынтыктоо

Даярдаган: Тажибаева Г



# Адабияттар

1) Интернеттен алынган сүрөттөр пайдаланылды.

2) «Ыйман» коомдук фонду тарабынан кыргызчага которулган видеороликтер пайдаланылды.

3) «Курдаш» журналынан аңгемелер пайдаланылды.